



ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ «В. ЯКОБС - АУДИТ»

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Салиевой, 72

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиевой көч., 72
Тел./Tel.: (+996 312) 367 370; Факс/Fax: (+996 312) 367 441
jacobs@jacobs-audit.kg www.jacobs-audit.kg

72, Salieva street, Bishkek, Kyrgyz Republic

ИНН 01204199510045

Код ОКПО 20973319

№ A-13 14-апрели 20 26-ноябры

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРЛОРДУН КОРУТУНДУСУ

«БиЭнКей ФИНАНС»
МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯСЫ»
ЖЧКнын
КАТЫШУУЧУСУНА

Финансылык отчеттуулуктун аудитинин жыйынтыктары боюнча корутунду

Пикир

Биз, «В.Якобс-Аудит» ЖАК, 2025-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө отчеттон, жыйынды кирешелер жөнүндө отчеттон, акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон, ошондой эле 2025-жылдын 31-декабрында аяктаган мезгил ичиндеги жыл үчүн эсептик саясаттын негизги принциптерин кыскача баяндоодон жана ушул финансылык отчеттуулукка карата башка эскертүүлөрдөн турган «БиЭнКей Финанс» микрофинансылык компаниясы» ЖЧКнын тиркелген финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча, «БиЭнКей Финанс» микрокредиттик компаниясы» ЖЧКнын (мындан ары-Компания) финансылык отчеттуулугу 2025-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча Компаниянын финансылык абалын, анын чарбалык ишинин жыйынтыктарын жана Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык, 2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн акча каражаттарынын кыймылын бардык олуттуу аспектилерде ишенимдүү чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Ушул стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз ушул корутундунун «Финансылык отчеттуулукту текшерүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмүндө баяндалган. Биз Кыргыз Республикасындагы финансылык отчеттордун аудитине тиешелүү көз карандысыздык жана этикалык талаптарга карата Бухгалтерлер үчүн эл аралык этикалык стандарттары кеңешинин Кесипкөй бухгалтерлер үчүн этика кодексине (Көз карандысыздык талаптарын кошо алганда) ылайык Компаниядан көз карандысызбыз. Биз ушул талаптарга жана БЭЭСК кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди да аткардык. Биз алган аудитордук далилдер пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары жетиштүү жана ылайыктуу деп ишенебиз.

Корпоративдик башкаруу, финансылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана жооптуу адамдардын жоопкерчилиги

Компаниянын жетекчилиги Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык аталган финансылык отчеттуулукту даярдоо жана так берүү үчүн, ошондой эле финансылык кыянаттык менен пайдалануудан же катачылыктардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдук системасын камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат.

Финансылык отчеттуу даярдоодо, жетекчилик Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн баалоо, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө байланыштуу маалыматтарды ачып берүү жана Компаниянын ишин токтотууга ниеттенгенден башка учурларда, Компаниянын ишин токтотууга же анын жоюлушунан же ишин токтотуудан башка башка реалдуу альтернатива жок болгондон башка учурларда, иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдун негизинде отчет түзүү үчүн жооп берет.

Корпоративдик башкарууга жооптуу адамдар Компаниянын финансылык отчетторун даярдоону көзөмөлдөө үчүн жооптуу.

Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз - финансылык отчеттордо ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолор жок экендигине жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуну чыгарууга негиздүү ишеним алуу. Акылга сыярлык ишеним жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүктү билдирет, бирок аудиттин эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдардын тышкы аудитин жүргүзүүгө

карата минималдуу талаптар жөнүндө» Жобого ылайык жүргүзүлгөн аудит ар дайым олуттуу бурмалоолорду көрсөтөт деген кепилдик эмес. Бурмалоолор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана эгерде алар өзүнчө же жалпысынан ушул финансылык отчеттун негизинде колдонуучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү божомолдонсо, олуттуу деп эсептелет.

Аудиттин эл аралык стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана аудит учурунда кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттердин же каталардын кесепетинен финансылык отчеттуулуктун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктайбыз жана баалайбыз; ушул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү жана ылайыктуу болгон аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдигинен жогору, анткени кара ниеттик аракеттерге көмүскө бүтүм, жасалмачылык, атайылап өткөрүп жиберүү же ички контролдук системаны айланып өтүү аракеттери кириши мүмкүн;
- кырдаалдарга туура келген, бирок Компаниянын ички контролдук системасынын натыйжалуулугу жөнүндө ой-пикирин билдирүү максатында эмес, аудитордук процедураларды иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниге ээ болгон ички контролдук системасы жөнүндө түшүнүк алабыз;
- эсептик саясаттын туура мүнөзүн жана Компаниянын Жетекчилиги тарабынан даярдалган бухгалтердик баалоонун жана маалыматты тиешелүү түрдө ачып берүүнүн негиздүүлүгүн баалайбыз
- Компаниянын жетекчилиги тарабынан ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолду колдонуунун мыйзамдуулугу жөнүндө тыянак чыгарабыз, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиктин бар же жок экендиги жөнүндө тыянак чыгарабыз, анын натыйжасында Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн. Эгерде биз олуттуу айкын эместик бар деген тыянакка келсек, биз аудитордук корутундубузда финансылык отчеттун тиешелүү ачыкка чыгышына көңүл бурушубуз керек же эгерде мындай ачыкка чыгаруу туура эмес болсо, пикирибизди өзгөртүшүбүз керек. Биздин тыянактар аудитордук корутундунун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын үзгүлтүксүз ишин улантуу мүмкүнчүлүгүн жоготушу мүмкүн;
- финансылык отчеттуулуктун бүтүндөй берилишине, анын түзүмүнө жана мазмунуна, анын ичинде маалыматты ачып берүүгө, ошондой эле финансылык отчеттуулук анын негизиндеги операцияларды жана окуяларды алардын ишенимдүү көрсөтүлүшүнө камсыз кылынгандай көрсөтүлөбү же жокпу деген сыяктууларга баа берүүнү жүргүзөбүз.

Биз Компаниянын Жетекчилиги менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырабыз, ага башка нерселер менен катар аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү, ошондой эле аудиттин жыйынтыктары боюнча олуттуу сын-пикирлер, анын ичинде аудит процессинде аныкталган ички контролдук системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

Ошондой эле, биз Компаниянын Жетекчилигине көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбыз жана аудитордун көз карандысыздыгына таасир этүүчү деп эсептелген бардык мамилелер жана башка маселелер жөнүндө жана зарыл учурларда тиешелүү сактык чаралары жөнүндө маалымат бергендигибизди билдиребиз.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык процедураларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча отчет

Компаниянын жетекчилиги Компаниянын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген ченемдик талаптардын аткарылышы, ошондой эле Компаниянын ички контролдук системасынын коюлган талаптарга ылайык келиши үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарга тышкы аудитти жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» Жобого ылайык Компаниянын финансылык отчеттуулугунун аудитинин жүрүшүндө биз төмөнкү негизги аспектилерди карап чыктык:

- бухгалтердик эсептин жана финансылык отчеттуулукта операцияларды чагылдыруунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсү;
- микрокредиттөө боюнча ишмердүүлүктү уюштуруу: кредиттик саясаттын болушу; кредиттик билдирмелерди кароо жол-жоболору; карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) талаптагыдай жүргүзүү; активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүү; активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдердин шайкештигине баа берүү жол-жоболору;
- ички контролду уюштуруу: кредиттик жана финансылык операциялар боюнча чечимдерди кабыл алуунун тартиби; түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жана кызматтык нускамалар жөнүндө жоболордун болушу жана сакталышы; бухгалтердик эсепте операциялардын чагылдырылышына жана ишенимдүү отчеттордун даярдалышына контролдук кылуу; филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн ишине контролдук кылуу;
- ички процедуралардын жана саясаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келиши;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, аны менен катар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо;
- тобокелдиктерди башкаруу сапатын баалоо.

Аталган текшерүү ырастоолордун суроо-талаптары, документтерди талдоо, изилдөө, Компаниянын ички процедураларын жана саясаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик талаптары менен салыштыруу; ошондой эле сандык көрсөткүчтөрдү жана башка маалыматтарды кайра эсептөө, салыштыруу сыяктуу биздин ой жүгүртүүбүздүн негизинде тандалган процедуралар менен чектелди. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган байкоолор Компаниянын жетекчилиги менен талкууланып, Жетекчиликке Кат менен берилген.

Биз жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр аныкталды:

1. Бухгалтердик эсептин жана финансылык отчеттуулукта операциялардын чагылдырылышынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келиши жагында.

Компания өзүнүн операцияларынын бухгалтердик эсебин жүргүзөт жана финансылык отчеттуулукту банктык эмес финансы-кредиттик уюмдардын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана берүүгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык, ошондой эле Компаниянын эсепке алуу саясатында көрсөтүлгөн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык түзөт.

2. Микрокредиттик иш-чараларды уюштуруу жагынан.

Компаниянын кредиттик ишмердүүлүгү кредиттик тобокелдикти башкаруу, кредиттерди берүү, тариздөө, мониторинг жүргүзүү, классификациялоо боюнча иште Компаниянын кызматкерлери жетекчиликке алган стратегияны, критерийлерди, параметрлерди жана процедураларды аныктаган кредиттик саясаттын негизинде жүзөгө ашырылат. Биз Компаниянын кредиттик саясаты, ошондой эле тиешелүү процедуралар жана нускамалар менен таанышып чыктык.

Кредиттик өтүмдөрдү кароо, карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) жүргүзүү, ошондой эле активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүү тартиби Компаниянын ички ченемдик документтеринде аныкталган. Биз отчеттук мезгил аяктаган күнгө карата Компаниянын кредиттик портфели боюнча баштапкы маалыматтарды алдык жана тандалма негизде карыз алуучулардын кредиттик делолорун (досьесин) талдап чыктык. Мындай анализдин жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр аныкталды:

- өтүмдөрдү түзүү жана кредиттик комитетте кредит алуу үчүн кардарлар тарабынан берилген документтерди кароо алдын ала жасалат;
- Компания карыз алуучуларга кредиттерди берүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кредиттик келишим менен тариздейт;
- карыз алуучулардын кредиттик делолору (досьелери) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» Жободо аныкталган минималдуу талаптарга ылайык түзүлүүгө тийиш;
- «көйгөйлүү» кредиттерди аныктоо максатында Компания ички жол-жоболорго ылайык мониторингдин тиешелүү формаларын толтуруу менен кредиттердин абалына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп турат.

Кредиттик портфелди классификациялоо Компания тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» Жобонун нормаларына ылайык жүргүзүлөт. Компания ошондой эле ФОЭСтин талаптарына ылайык күтүлүүчү кредиттик жоготууларга резерв түзүү максатында күтүлүүчү кредиттик жоготууларды эсептөө методологиясын иштеп чыккан. Биз Компаниянын кредиттик портфели боюнча баштапкы маалыматтарды тандап алуу менен талдоо жана активдердин абалынын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрүн карап чыгуу менен Компания тарабынан түзүлгөн потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдердин шайкештигин бааладык.

3. Ички контролду уюштуруу жагында.

Бухгалтердик эсепте операциялардын чагылдырылышына жана ишенимдүү финансылык отчеттуулуктун түзүлүшүнө контролдукту камсыз кылуу максатында Компания тарабынан эсепке алуу саясаты, кызматкерлердин кызматтык нускамалары жана анын ишин жөнгө салуучу башка ички ченемдик документтер иштелип чыккан. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана ички ченемдик документтерге ылайык ички контролдук системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана баалоо үчүн Компанияда ички аудиттин функциялык кызматтарын аткарууга жооптуу адам белгиленген.

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү боюнча ички контролдукту уюштуруу бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын минималдуу талаптарын ишке ашыруу максатында Компанияда комплаенс боюнча адистин кызмат орду каралган.

4. Ички процедуралардын жана саясаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келиши жагында.

Биз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкештигин баалоо максатында Компаниянын отчеттук мезгилде иштеп жаткан ички ченемдик документтери менен таанышып чыктык.

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактоо жагында.

Компания өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Компаниянын Уставына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын күбөлүгүнүн негизинде жүзөгө ашырат.

6. Тобокелдиктерди башкаруу сапатын баалоо жагында.

Кредиттөө боюнча бүтүмдөрдөн жана операциялардан келип чыккан тобокелдиктерди тескөөнүн шайкеш системасын колдоо үчүн Компания Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилген «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» Жобонун талаптарын жетекчиликке алат.

Компания микрокредиттөө боюнча операцияларды уюштуруучулардан тартылуучу өздүк каражаттардын эсебинен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектөөлөрдүн чегинде акы төлөө, мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук шарттарында жүзөгө ашырат. Компаниянын тобокелдик менеджери тобокелдиктерди үзгүлтүксүз карап чыгат, негизги тобокелдиктерди (каржылык, юридикалык, операциялык ж.б.) аныктайт, алардын ыктымалдуулугун жана таасирин баалайт жана аларды азайтуу же алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгат.



Ростокина Г.Р. Аудитор, СІРА
Аудиттин жетекчиси, анын жыйынтыгы боюнча ушул аудитордук корутунду чыгарылган
«В.Якобс-Аудит» ЖАКтын директору
ИРН № 11046, Аудитордун квалификациялык сертификаты № 00090, 27.01.2005-ж.

Кыргыз Республикасы, 720051,
Бишкек ш., Салиева көч., № 72

2026-жылдын 14-апрели

2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн

ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

	Эск.	2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл
Пайыздык кирешелер	6	141,844	100,777
Пайыздык чыгымдар		-	-
Нарксыздануу үчүн резерв түзүлгөнгө чейинки таза пайыздык киреше	6	141,844	100,777
Пайыздар чегерилүүчү активдердин нарксыздануудагы резервин (түзүү)/калыбына келтирүү	7	(1,764)	(3,412)
Таза пайыздык киреше		140,080	97,365
Комиссиялык кирешелер			
Комиссиялык чыгымдар			
Башка кирешелер	8	7,152	5,677
Персоналдын чыгымдары	9	(68,126)	(62,383)
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы	16	(6,678)	(6,486)
Башка администрациялык чыгымдар	10	(13,100)	(8,583)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан киреше/(чыгаша)		(1)	(1)
Инвестициялык чыгымдар	11	(55)	-
Киреше салыгына чейинки пайда/чыгаша		59,272	25,589
Киреше салыгы боюнча чыгымдар	12	(1,871)	(593)
Жыл үчүн киреше/чыгаша		57,401	24,996
Башка жыйынды киреше		-	-
Жыл үчүн жыйынды кирешенин жыйынтыгы		57,401	24,996

* Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талабы боюнча кредиттердин нарксыздануусу боюнча резервдерге чыгашаларды эске алуу менен түзүлгөн пайда 2025-жыл үчүн 54,034 миң сомду түзөт.

Башкы директор



Чой Джонг Кын

Башкы бухгалтер

Казакова Н.Ж.

В.ЯКОВС-АУДИТ

2025-жылдын 31-декабрына карата

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

	Эск.	31-декабрь 2025	31-декабрь 2024
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	13	75,287	66,954
Банктардагы депозиттер	14	259,929	300,264
Кардарларга кредиттер	15	444,316	359,030
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	16	103,655	98,942
Башка активдер	17	2,852	2,126
БАРДЫК АКТИВДЕР		886,039	827,316
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
Милдеттенмелер			
Башка милдеттенмелер	18	5,741	5,192
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	12	3,160	2,387
Милдеттенмелер жыйынтыгы		8,901	7,579
Капитал			
Уставдык капитал	20	860,825	860,825
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгаша)		16,313	(41,088)
Капитал жыйынтыгы		877,138	819,737
БАРДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		886,039	827,316

* Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн активдердин наркы 2025-жылдын 31-декабрында төмөнкүлөрдү түзөт:

- Акча каражаттары 75,403 тыс.сом,
- Банктагы депозиттер 260,332 тыс.сом.
- Кардарларга кредиттер 436,500 тыс.сом.

Демек, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн топтолгон чыгаша 2025-жылдын 31-декабрына карата 9,745миң сомду түзөт.

Башкы директор

Чой Джонг Кын

Башкы бухгалтер

Казакова Н.Ж.



Р. ЭКОБС-АУДИТ

2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

	Эск.	2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл
Операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттары:			
Алынган пайыздар жана комиссиялар		142,329	99,960
Башка кирешелер		7,152	5,677
Административдик чыгымдар		(80,836)	(70,299)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейинки операциялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттары		68,645	35,338
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү:			
Кардарларга кредиттердин таза өсүшү		(87,050)	(205,304)
Башка милдеттенмелерди алып салгандан кийинки башка активдердин таза өсүшү		(1,723)	1,069
Операциялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын таза суммасы		(20,128)	(168,897)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттары:			
Негизги каражаттарды сатып алуу		(11,446)	(383)
Депозиттерди төлөп кутулуу		430,000	
Депозиттердин жайгашуусу		(390,000)	(300,000)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын таза суммасы		28,554	(300,383)
Финансылык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттары:			
Капиталдык салым		-	447,159
Финансылык ишмердүүлүктөн алынган акча каражаттарынын таза суммасы		-	447,159
Акча каражаттарынын абалындагы таза өзгөрүү		8,426	(22,121)
Валюта курсунун өзгөрүшүнүн таасири			
		-	-
Отчеттук мезгилдин башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	13	66,972	89,093
Отчеттук мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	13	75,398	66,972

Башкы директор



Чой Джонг Кын

Башкы бухгалтер

Казакова Н.Ж.

2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн

ӨЗДҮК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

	Уставдык капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда / (чыгаша)	Жыйынтыгы
2023-жылдын 31-декабрына карата	413,666	(66,084)	347,582
Уставдык капиталдын көбөйүшү	447,159	-	447,159
Жыл ичиндеги жыйынды киреше/(чыгаша)	-	24,996	24,996
2024-жылдын 31-декабрына карата	860,825	(41,088)	819,737
Жыл ичиндеги жыйынды киреше/(чыгаша)	-	57,401	57,401
2025-жылдын 31-декабрына карата	860,825	16,313	877,138

Башкы директор



Чой Джонг Кын

Башкы бухгалтер

Казакова Н.Ж.